

Педагогикалык кенеш тарабынан

кабыл алынған

Буйрук № 051/09 2021-ж.



“Бекитемин”

Мекдир / Мурзакулов А

2021-жыл



Кыргыз Республикасынын билим берүү мекемелеринде класстын журналдарды жүргүзүүнү тартиби жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын билим берүү , илим министрлигинин 2000-жылдын 29-декабрындагы №703/1 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын билим берүү мекемелеринде документтерди жүргүзүү боюнча жобо :

1. Бул жобо мектептин иш кагаздарын жүргүзүү талаптарына ылайык түзүлгөн.
2. Класстык журнал окуу жылына карата иштелип чыккан . Журналдын титулдук баракчасында мектептин толук аталышы, паралель номери , класс тамгасы (5- А) жана окуу жылы көрсөтүлөт.
3. Ар бир класс жетекчиси жана мугалим класстык журналды жана класстык журналдагы бардык жазууларды сактоого милдеттүү болгон ченемдик- каржылык документ. Журналды очургүч же устара менен очургөнгө катуу тыюу салынат. Очүрүүчү пастаны жана башка боеочу каражаттарды колдонууга жол берилбейт. Озгөчө учурларда гана, бааны ондоодо мугалим кага коюлган бааны кылдаттык менен чийип , жанына тиешелүү бааны жана колун кооп , мектептин мөөрү менен күбөлондүрүшү керек.
4. Журнал беттерин бөлүштүрүү төмөнкү негизде жүргүзүлөт:
 - Жумасына 1саат- 2бет
 - Жумасына 2 saat- 4бет
 - Жумасына 3саат-5бет
 - Жумасына 4саат-7бет
 - Жумасына 5саат-8бет
 - Жумасына 6саат -9бет, ж.б

5.Журналдын мазмунуна , кичи тамга менен теманын аты жана ушул темага болүнгөн барактардын саны жазылат. Кыргыз жана орус тили сабактарынан тышкary журналдагы бардык жазуулар мектептеги окутуу тилинде жүргүзүлөт. Бардык жалпы билим берүү уюмдарындагы кыргыз тили жана кыргыз адабияты сабактары кыргыз тилинде, ал эми, оруө тили жана орус адабияты сабактары орус тилинде толтуруладат.

6. Класс жетекчиси журналдын төмөндөгү тартипте толтурат :

-Мазмуну ;

- Бардык барактарда окуучулардын тизмеси алардын аты-жөнү толугу менен көрсөтүлөт

- Окуучулар жөнүндө жалпы маалымат;
- Сабактарга катышуусу ;
- Жетишкендиктердин жыйынтыктоочу баракчасы ;
- Окуучулардын факультативдик сабактарга, ийримдерге секцияларга катышуусу жөнүндө маалымат

7. Окуучулардын тизмелери мектеп директорунун бүйргүү менен бекитилгендөн кийин алғавиттік тартипте журналга жазылат .

8. Журналдын барагынын сол жағында, мектептин прогриммасынан жана окуу планына ылайык теманын атальшы кичинекей тамга менен жазылат, ал эми барактын оң жағында, берилген предметти алып барган окууучунун фамилиясы, аты, атасынын аты жазылат.

9. Окуучулардын эмгек акы фондусундагы бардык өзгөрүүлөр (кетүү, келүү , которулуу) мектептин бүйргүү чыккандан кийин класс жетекчиси тарабынан жазылышы керек. Бүйруктүн датасы жана номери журналдын окуучулар жөнүндө маалымат графасына окууучунун фамилиясы менен катар жазылат.

10. Класс жетекчи класстык сааттардын санын белгилеп, жыйынтыгын чыгарат. Ар бир окууучунун чейрек ичинде жана жалпы окуу жылында калтырган күндөрүнүн жана сааттарынын саны системалуу түрдө толтурат. Окуучулардын ийримдерге , факультативдик сабактарга катышуусу коомдук пайдалуу эмгек жөнүндө маалыматы класс жетекчиси тарабынан толтурат.

11. Окуучулардын тигил же бул себептер менен сабакка келбей калғандыгы, бардык медициналык маалым каттар класс жетекчисинде сакталат.

12. Кийинки окуу жылынын 10-сентябрьна чейин, класс жетекчи титулдук баракчанын, бардык предметтер боюнча биринчи беттеги тизмелерди , сабакка катышуунун жана окуучулардын жетишкендиктеринин мазмуну , окуучулар жөнүндө жалпы маалыматтарды толтурушу керек .

13. Журналдын экинчи барагынын оң жағына мугалим датаны араб цифрасы менен , мисалы 30 . 09, андан кийин ар бир сабактын темасы, үй тапшырмасы жазылат. Тапшырмা�нын мазмуну жана анын аткарылышынын мұнозу (окуу, айтып берүү, жаттоо, суроолорго жооп берүү, таблица толтуруу) тапшырмалардын, конүгүүлөрдүн саны , практикалык иштер жазылат.

14. Жазуу иштери үчүн баалар жазуу иштери жүргүзүлгөн күндүн графикасына коюлат, кош сабактардын өткөрүүдө дата эки жолу жазылат.

15. Кайталоо жс бекемдөө темасы атайдын корсөтүлөт

16. Физика , химия, дене-тарбия, информатика сабагында биринчи сабак коопсуздук эрежелери боюнча көрсөтмөлөр берилет

17. Текшерүү ингери бүткөндөн кийин , каталардын үстүнөн иштөө пландаштырылат .
18. Тесттин күнү бул сабак боюнча үй тапшырмасы берилбейт
19. Журналга белгилерден башка ар кандай жазууларды жазууга , чекит коюуга жол берилбейт. Келбей қалган окуучуларга белги коюлат
20. Практикалык жана лабораториялык ингерди жүргүзүүдө алардын темасын көрсөтүү керек
21. Экскурсияларды жүргүзүүдө алардын темасы жана өткөрүлгөн saatтардын саны корсөтүлөт
22. Ар бир окуу чейрегинин (жарым жылдык) жыйынтык баалары предметтик мугалимдер тарабынан ошол чейректе ақыркы өтүлгөн сабактын дагасынан кийин коюлат. Ошону менен бир мезгилде чейректик (жарым жылдык баалар) класс жетекчиси тарабынан окуучулардын өздөштүрүүсүнүн жана жүрүш турушунын жыйынтык ведомостуна коюлат.
23. Төртүнчү класстан кийин , кийинки чейректин датасы клеткаларды калтырбастан жазылат
24. Ден-соолук баракчасы медициналык адис тарабынан ал эми дene тарбия көрсөткүчтөрүн дene тарбия мугалими толтурат
25. Мугалим сабактарды алмаштырганда, алмаштырылып жаткан предметтин барагына жазылышы керек. Алмаштырмаларды жазууда сөзсүз түрдө сабактын темасы, үй тапшырмасы көрсөтүлөт . Мугалимдин эскертуулөрү бөлүмүндө сабактын сабына алмаштыруу деп жазуу керек
26. Класс жетекчиси оз классындағы журналдын абалына жооп берет, класста ингестен предметтик мугалтидер тарабынан журналдын үзгүлгүксүз толтурушуна, окуучулардын жетишкендиктерин , чейрек , жарым жылдык жана ақыркы баалардын объективдүүлүгүн талдайт.
27. Эгерде класс журналы жоголсо, анда класс жетекчиси бул жөнүидө окуу бөлүмүнүн башчысына билдирет. Жаңы журналданы жазуулар жана баалар мугалимдин тематикалык пландаштыруусуна окуучулардын күндөлүктөрүндөгү жана дентерлеңдеги эскертуулөргө жана бааларга ылайык калыбына келтирилоет.
28. Окуучуларга класс журналы менен иштөөгө жана алууга кескин тыюу салынат.
29. Мектептин администрациясы журналдардын сакталышын системалуу түрдө (айына бир жолудан кем эмес) козөмөлдөөгө милдеттүү
30. Журнал төмөнкүлөрдү баалоо үчүн текшерилет:
 - сабактардын темаларын оз убагында жазуу жана тууралыгы
 - окутуучунун мониторинг жана баалоо тутумдары

-үй тапшырмасынын нормасы

-камтылған темалардын окуу программасына жана тематикалык пландаштырууга шайкештиги ; лабораториялык иштердин стандарттарын сактоо

31. Экзаменатор өзүнүн сын – пикирлеринин мазмунуна толукталышы

32. Класстык журналды жүргүзүү жөнүндө эскертүү барагына толук белгилерди жазууга милдеттүү. Коментарийлерден тышкары , сын – пикирлерди чететтүү убактысы жана ушул иштин натыйжалары жөнүндө жазуу жазылат

33. Ар бир окуу жылынын аягында класс жетекчиси жана директордун орун басары тарабышын толтуруулган жана текшерилген журналдар менен мектептин архивине кайтарылып берилет

34. Директордун окуу тарбия иштери боюнча орун басары klassстык журналдардын сакталышын камсыз кылууга милдеттүү

35. Кыргыз адабияты , орус адабияты, сабактарында журналдагы белгилер, мисалы , эссе үчүн бөлчок аркылуу коюлат

36. Тесттин, практикалык иштин ж.б түрүн белгилөө барагында белгилерди жазууга, ошондой эле жалпы баалардың санын эсептөөгө тълоу салынат

37. Жүргүзүлгөн практикалык , лабораториялык , контролдук иштер, экскурсиялар кайталоо жана консолидация сабактары так теманы көрсөтүшү керек .
Тест №_____ Тема боюнча диктант _____

билирүү(ессе): _____ Тема боюнча практикалык лабораториялык иш: _____

38. Сабакта эмне өтүлдү графасында сабактын максатын ачпаган теманы жазууга тыюу салынат.

39. Мугалим , кварталдын аягында жыйынтык чыгарып , мындай дең белгилейт: _____ сабактын планына ылайык _____ чейрек
_____ сабактар өткөрүлдү мугалимдин колу менен _____ (кол тамгасы
коюлат)планга ылайык жылыша _____ сабак. _____ сабактар өткөрүлдү _____ үчүн билим берүү программасы(предметин көрсөтүңүз) _____ 20 /20 окуу жылышыннан

Жалпы сандык баалоо ченемдери:

- Сабактын түрүнө жана формасына жараша бир сабакта кеминде 5балл ;
- Чейрек ичинде Зтөн кем эмес балл
Класстык журналды жүргүзүү үчүн жетекчиликтин жана окуучулдар курамынын жоопкерчилиги
Класстык журналды жүргүзүү ар бир билим берүү уому үчүн милдеттүү (ар бир мугалим , класс жетекчи үчүн)

Жалпы билим берүү уомунун директору:

-Журналдарды каттонун тууралыгы, алардын сакталышы үчүн жогорку билим берүү органдарынын алдында жооп берет;

-Класстык журналдардын керектүү санын , алардын сакталышын , журналдын тутумун контролдоону камсыз кылат

Директордун окуу –тарбия иштери боюнча орун басары:

-Класстык журналдарды жана колдонулган журналдардын бардык башка түрлөрүн жүріүзүү боюнча билим берүү уюмундагы иштөө тутумун түздөн – түз көзөмөлдөйт

-мектептин иш планына ылайык журналдарды каттого тутумдук көзөмөл жүргүзөт, сын-пикирлер барагына тиешелүү жазууларды киргизет, аныкталган мыйзам бузуулардын четтетилгендигин белгилейт

-мугалим жокто сабактарды сапаттуу алмаштырууну камсыз кылат.

Мугалим :

-окуучулардын билимин системалуу түрдө текшерет жана баалайт, ошондой эле окуучулардын сабакка катышуусун белгилейт

-ар бир окуу күнү учун окуучу берилген тапшырманын көлөмүн жана татаалдыгын, аткарууга келген убакыттын орточо көлөмүн жана жаш курагы боюнча санитардык талаптарды камсыз кылат

-журналды программанын талаптарына ылайык толтурат. Жүргүзүлгөн практикалык жана лабораториялык иштердин , экскурсиялардын, жазуу жүзүндөгү иштердин темасын , өткоргөн saatтарынын санын так көрсөтөт

-тематикалык тесттер аркылуу, окуучуларды оозеки сурамжылоо жолу менен билим берүү деңгээлин аныктоонун негизинде тема боюнча аттестациялоону камсыз кылат

-жыйынтыктоочу мезгилдин аягында өткөн материалдарды жазуу барагына , иш жүзүндө жана планга ылайык өткорулгөн сабактардын санын жазат, жарым жылдын , бир жылдын жыйынтыгы боюнча белгилерди беришет

Класс жетекчи:

1.Окуу жылнын башында журнал түзөт, анын ичинде төмөнкүлөрду толтурат

-Алфавиттик тартипте бардык барактардагы окуучулардын тизмесин (фамилиясы , аты –толугу менен биринчи предметтик бетте).

-журналдын баардык беттеринде мугалимдердин аты-жөнү толук жазылат

-сабактын жыйынтык баасынын ведомостун толтуруп ар бир окуучуга жана жалпысынан класс үчүн калтырылган сабактардын санын жана сабакка келбей калуу себептерин көрсөтөт

2.Жылдын жыйынтыктоочу баракчага акыркы бааларын коет, окуу жылнын аягында журналдын акыркы беттерин окуу жылнын жыйынтыктоочу белгилери менен кийинки класска которулат

3.Баардык сабактар боюнча баардык жыйынтыктоочу белгилердин бар экендигин жана бардык жазуулардын каттаалғандыгын текшерип , журналды текшерүү жана сактоо үчүн билим берүү уюмунун директорунун орун басарына тапшырат

4.Дарыгердин ден соолук баракчасын толтурушун камсыз кылат

5. Класстык журналдын абалы үчүн жоопкерчилик таргат, предметтик мугалимдер аны өз убагында толтурғандыгына көз салат

6. Кызматтык жобосуна жана билим берүү уюмунун башка жергиликтүү ченемдик укуктук актыларына ылайык милдеттерди аткарат

7. Класстык журналдардын жарактуулук мөөнөтү 5жыл . Класстык журналдар атайын бөлүнгөн бөлмөдө сакталат. 5 жыл сакталғандан кийин журналдар баанын жыйындысынан жана көтөрүү барактарынан алынып салынат. Жыл ичинде түзүлгөн иштер жалпы Билим берүү мекемесинде кеминде 25жыл сакталат.